

**Улакусуз мектеп**  
 Практиктуу зоренди келечилер

## Ариптер

<b>А</b> АЛМА	<b>Б</b> БАНА	<b>В</b> ВЕРБЕНА	<b>Г</b> ГӨЛ	<b>Д</b> ДЫРБАС	<b>Е</b> ЕГЭ	<b>Ё</b> ЁЛКА	<b>Ж</b> ЖАЛЫНКА	<b>З</b> ЗЕРА	<b>И</b> ИТ	<b>Й</b> ЙЫК	<b>К</b> КАРА
<b>Л</b> ЛЮТ	<b>М</b> МАЯК	<b>Н</b> НАМ	<b>О</b> ОПОН	<b>Ө</b> ӨСКӨ	<b>П</b> ПАНА	<b>Р</b> РАКЕТА	<b>С</b> СААТ	<b>Т</b> ТУУРА	<b>У</b> УУК	<b>Ү</b> ҮЙ	
<b>Ф</b> ФОНА	<b>Х</b> ХАК	<b>Ц</b> ЦАПТА	<b>Ч</b> ЧАК	<b>Ш</b> ШАК	<b>Ы</b> ЫСАК	<b>Ь</b> ЫСАК	<b>Э</b> ЭСАК	<b>Ю</b> ЮСАК	<b>Я</b> ЯСАК		

**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни**  
 Сулу Ж. Садылов, Ш. Аурманов.  
 Муз. Ч. Далсанов, К. Молдобасанмурту

Ал менгүлү өскө зоолор тазалар,  
 Элибиздин жылы мени барбар,  
 Сынса кылмы Ала-Тоосу мекендин,  
 Сынган багди биздин ата-бабалар.

**Кыргыз:** Алапай бер, кыргыз эл,  
 Адагыттыл жолунда,  
 Орусун бер, өскө бер,  
 Өз тегдери колунда.

Агарыттыл эркин учуу таша,  
 Жашылардын урундалып мекени,  
 Бизге келген ага салтын, мурасын,  
 Ыйык салты урууларга берилсин.

**1-клас**

Алтын айып

Жаңы жыл

**Мен мыкты окуучу**  
 жазам жазам эсептейм

**Окуу керемет**

**Уул болсом - ТИЛИМ МУ**

**Сүйлөм түрлөрү**

Баш муңгерлер

Баш муңгерлер

3-3

Ким эмес? Кимдин?

Кимдин? Кимдин?

Кайдан? Кайдан?

Мисалы: Токтойдон ак коңуду көрдүк.

Ат атоочу

Сын атоочу


Зат атоочу

**Сабактын максаты:**

Ынтымак берүүчү...

**Өлүм**





# ТАРЫХЫ

## АЛСАНДАР

This poster is titled "ТАРЫХЫ АЛСАНДАР" (History of the Alans). It features a central illustration of a lighthouse and a map of the region. Below the map are several portraits of historical figures, including a man in a white coat and a man in a blue coat. The text is in Cyrillic script.

### 2. Кыргыз АССР

This section is titled "2. Кыргыз АССР" (Kyrgyz ASSR). It features a portrait of a man in a suit, likely a historical figure, with text in Cyrillic script below it.

### 3. Кыргыз ССРи.

This section is titled "3. Кыргыз ССРи." (Kyrgyz SSR). It features text in Cyrillic script, including the date "19-май 1978-жылы" (May 19, 1978).

### 4. Кыргыз Республикасы

This section is titled "4. Кыргыз Республикасы" (Kyrgyz Republic). It features text in Cyrillic script, including the date "16-июль 1991-жылы" (July 16, 1991).

# Ысык-Көл - манасчылардын алтын бөшөгү

Манас эпосу боюнча  
мдк иш кагаздар

Ысык-Көл - манасчылардын алтын бөшөгү



Манасчылардын алтын бөшөгү

1. Манасчылардын алтын бөшөгү	2. Манасчылардын алтын бөшөгү
3. Манасчылардын алтын бөшөгү	4. Манасчылардын алтын бөшөгү
5. Манасчылардын алтын бөшөгү	6. Манасчылардын алтын бөшөгү
7. Манасчылардын алтын бөшөгү	8. Манасчылардын алтын бөшөгү
9. Манасчылардын алтын бөшөгү	10. Манасчылардын алтын бөшөгү
11. Манасчылардын алтын бөшөгү	12. Манасчылардын алтын бөшөгү
13. Манасчылардын алтын бөшөгү	14. Манасчылардын алтын бөшөгү
15. Манасчылардын алтын бөшөгү	16. Манасчылардын алтын бөшөгү
17. Манасчылардын алтын бөшөгү	18. Манасчылардын алтын бөшөгү
19. Манасчылардын алтын бөшөгү	20. Манасчылардын алтын бөшөгү
21. Манасчылардын алтын бөшөгү	22. Манасчылардын алтын бөшөгү
23. Манасчылардын алтын бөшөгү	24. Манасчылардын алтын бөшөгү
25. Манасчылардын алтын бөшөгү	26. Манасчылардын алтын бөшөгү
27. Манасчылардын алтын бөшөгү	28. Манасчылардын алтын бөшөгү
29. Манасчылардын алтын бөшөгү	30. Манасчылардын алтын бөшөгү
31. Манасчылардын алтын бөшөгү	32. Манасчылардын алтын бөшөгү
33. Манасчылардын алтын бөшөгү	34. Манасчылардын алтын бөшөгү
35. Манасчылардын алтын бөшөгү	36. Манасчылардын алтын бөшөгү
37. Манасчылардын алтын бөшөгү	38. Манасчылардын алтын бөшөгү
39. Манасчылардын алтын бөшөгү	40. Манасчылардын алтын бөшөгү
41. Манасчылардын алтын бөшөгү	42. Манасчылардын алтын бөшөгү
43. Манасчылардын алтын бөшөгү	44. Манасчылардын алтын бөшөгү
45. Манасчылардын алтын бөшөгү	46. Манасчылардын алтын бөшөгү
47. Манасчылардын алтын бөшөгү	48. Манасчылардын алтын бөшөгү
49. Манасчылардын алтын бөшөгү	50. Манасчылардын алтын бөшөгү

*Эмеги сиңген элине, аттары очкос жылдыздар.*




10-класс

## ЖЕЧЕК



Тил - ар бир элдин маданий казынасы, рухий дүйнөсү, чексиз кенчи.



**МАМЛЕКЕТТИК ЖЕЛГИ**

Жалгыз авторлору  
 Э. Абдыраманов,  
 Ф. Жамалбаев,  
 С. Момтошев,  
 Ж. Мамышев,  
 М. Садыбаев.



1992-жылдын  
 2-августунда  
 кабыл алынган.

**Кыргыз Республикасынын  
 Мамлекеттик Гимни**

Сүт-Ж. Садыков, Ш. Крутовская,  
 М. М. Давытов, К. Мамдобоскулову

Ак мөңгүлүү аска зоолор талаалар,  
 Элибиздин жаны менен барабар,  
 Сапсыз кылым Ала-Тосуун мекенден,  
 Сактап келди биздин ата-бабалар.

**Кайтарыма:** Алгалай бер, кыргыз эл,  
 Азаттыктын жолунда,  
 Өркүндөй бер, өсө бер,  
 Өз тагдырын колунда.

Аткарылып ээлин үмүт-тилегин,  
 Желбиреди эркиндиктин желегин,  
 Бизге жеткен ата салтың, мурасың,  
 Ыйык сактап, урпактарга берели.


**Кайтарыма:**

**Кыргыз Республикасынын  
 мамлекеттик герба**

Гербын авторлору  
 А. Абдышев,  
 С. Бурканов



1994-жылдын  
 14-августунда  
 кабыл алынган.



**Ата-энелер бурчу**



**READING FORWARD**

Биздин миссиясыбыз: **Мектепте окуучулардын үй-бүлөсү менен биргелешип окутуу**

**Миссияга таянычтарыбыз:**  
 сабырдуулук  
 чынчылдык  
 кайрымдуулук

**Биздин максаттарыбыз:**  
 - Өзүңүзгө жана үйүңүзгө окутуу үчүн үй-бүлө менен биргелешип окутуу.  
 - Өзүңүзгө жана үйүңүзгө окутуу үчүн үй-бүлө менен биргелешип окутуу.  
 - Өзүңүзгө жана үйүңүзгө окутуу үчүн үй-бүлө менен биргелешип окутуу.

**Өйүңүзгө окутуу**

Көптөгөн үй-бүлөлөр үчүн үй-бүлө менен биргелешип окутуу - бул биринчи кадам.

**Көптөгөн үй-бүлөлөр үчүн үй-бүлө менен биргелешип окутуу - бул биринчи кадам.**

**Жылдыздуу класс 5-кл**



**Туулган күндөр**

Сабактын өрнөгү

Алгачкы миссиясы












Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Тууру  
Сез Ж. Сагын, Ш. Муромов,  
М. К. Бопиев, К. Жолдубаев  
Ак кокутту жээк-чөпү талкалар,  
Умбелени жылы ному барбар,  
Самал калып Ала-Тоонун өңүмдөгү,  
Сизге келин бадам аты-бадар.  
Калыркы: Ак жаш бер, кыргыз эл,  
Алтын кыял ак сууна,  
Орунжай бер, жаш бер,  
Өз тагдырың өзүңкө.  
Аттарыңдын элиң түтүгүмөң,  
Жабыркай промдугуң жемек,  
Биле жеткен күз кызыл, күтүмдөң,  
Мыйс сөгүп, турунгура берген.  
Калыркы:



Past Indefinite Tense		Present Indefinite Tense	
Жөнөкөй үзгөч үзгөч		Жөнөкөй үзгөч үзгөч	
<b>Жөнөкөй форма</b>	<b>Жөнөкөй форма</b>	<b>Жөнөкөй форма</b>	<b>Жөнөкөй форма</b>
I worked	we worked	I work	we work
You worked	you worked	You work	you work
he/she/it worked	They worked	he/she/it works	They work
<b>Суроолуу форма</b>	<b>Суроолуу форма</b>	<b>Суроолуу форма</b>	<b>Суроолуу форма</b>
did I work?	did we work?	do I work?	do we work?
did you work?	did you work?	do you work?	do you work?
did he/she/it work?	did they work?	does he/she/it work?	do they work?
<b>Терс форма</b>	<b>Терс форма</b>	<b>Терс форма</b>	<b>Терс форма</b>
I did not work	we did not work	I do not work	we do not work?
You did not work	you did not work	you do not work	you do not work?
he/she/it did not work	They did not work	he/she/it does not work	They do not work?
	not work		not work

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Китеп билим булагы.

Билим ырыс казыгы.

Окуу билим азыгы

Сан шооласы.

